

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛГА ТИЕШЕЛҮҮ ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-январь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31/01/2023	31/01/2022	31/12/2022
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	3,952,734	1,571,656	3,695,391
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	5,306,590	3,221,238	6,097,432
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	16,653,842	12,416,665	15,676,771
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы депозиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(79,786)	(8,480)	(73,791)
Банктардагы жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер, нетто	16,574,057	12,408,186	15,602,980
Төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар	3,085,376	4,027,707	1,390,564
Кайтарым "РЕПО" бүтүмдөрү боюнча дебитордук карыз	-	-	-
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер	196,320	228,756	195,542
Финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(6,326)	(9,099)	(3,911)
Банктарга жана башка финансы-кредит мекемелерине берилген кредиттер, нетто	189,994	219,657	191,632
Кардарларга берилген кредиттер	15,960,411	14,546,132	16,425,695
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсүнө кам (резерв)	(1,830,578)	(1,702,119)	(1,861,320)
Кардарларга берилген кредиттер, нетто	14,129,833	12,844,013	14,564,375
Негизги каражаттар	1,323,877	1,167,032	1,314,060
Материалдык эмес активдер	274,922	258,755	242,150
Туунду финансылык мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу	161,619	638,394	160,737
Ассоциацияланган финансылык эмес мекемелерге инвестициялар жана финансылык катышуу, нетто	446,136	337,640	434,039
Башка активдер	1,602,785	1,172,322	2,550,350
Жыйынтыгында, активдер	47,047,923	37,866,600	46,243,710
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин эсептери жана депозиттери	1,058,905	950,472	1,340,439
Кардарлардын эсептери жана депозиттери	30,772,744	25,557,719	31,376,770
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийлик органдарынын эсептери жана алардан алынган кредиттер	3,090,783	840,632	1,606,605
Улуттук банктан алынган кредиттер	-	162,547	-
Башка тартылган каражаттар	2,388,068	2,349,323	2,443,221
Субординацияланган карыз	99,731	105,894	97,277
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	150,851	93,821	151,136
Төлөөгө каралган пайдадан салык	-	-	-
Башка милдеттенмелер	2,058,149	1,565,890	1,988,726
Жыйынтыгында, милдеттенмелер	39,619,232	31,626,297	39,004,175
КАПИТАЛ			
Акционердик капитал	1,507,625	1,483,986	1,499,400
Номиналдан үстөк салынган капитал	42,644	41,976	42,412
Бөлүштүрүлбөгөн пайда жана башка камдар	5,728,979	4,666,459	4,840,104
Өтүп жаткан жылдын пайдасы	149,443	47,882	857,619
Жыйынтыгында, капитал	7,428,690	6,240,303	7,239,535
Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал	47,047,923	37,866,600	46,243,710

Башкы бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Финансылык иш башынын жетекчиси

Пурдин Илебаев

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Ариф М. Али



"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЧОГУУ АЛЫНГАН КИРЕШЕ БОЮНЧА ОТЧЕТ

2023-жылдын 31-январь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Өлчөө бирдиги: миң сом

	31/01/2023	31/01/2022
Пайыздык кирешелер	292,960	195,489
Пайыздык чыгашалар	(108,845)	(80,469)
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам чыгымдарга чейинки таза пайыздык киреше	184,115	115,020
Пайыздык активдер боюнча баанын түшүүсүнөн улам келип чыккан чыгымдар	28,116	21,067
Таза пайыздык кирешелер	212,232	136,087
Алынган комиссиялык төлөмдөр	93,533	40,483
Төлөнгөн комиссиялык төлөмдөр	(60,966)	(29,099)
Чет өлкө валютасы менен операциялардан таза пайда	93,152	18,462
Туундуу финансылык мекемелерден түшкөн киреше (чыгым)	-	-
Ассоциацияланган компаниялардан түшкөн киреше (чыгым)	9,720	4,551
Башка кирешелер	5,133	1,541
Башка операциялар боюнча баанын түшүүсүнөн чыгым	(22,911)	(2,150)
Пайыздык эмес таза кирешелер	117,662	33,788
Пайда салыгынан тышкары салыктар боюнча кам	-	-
Операциялык кирешелер	329,894	169,875
Операциялык чыгашалар	(163,213)	(116,374)
Операциялык иштен түшкөн пайда	166,681	53,501
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	-	-
Салык алууга чейинки пайда	166,681	53,501
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(17,238)	(5,619)
Бир мезгил ичинде алынган таза пайда (келип чыккан чыгым)	149,443	47,882
Башка чогуу алгандагы киреше	-	-
Жыйынтыгында, бир мезгил ичинде чогуу алынган киреше	149,443	47,882

Башкы бухгалтер

Финансылык иш багытынын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али

"Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР
2023-жылдын 31-январь айына карата (аны кошо алганда) абал боюнча

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Ченемдердин белгиленген мааниси	Ченемдердин айкын мааниси
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20%дан ашпаган чекте	8.0%
Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15%дан ашпаган чекте	0.1%
Банк менен байланыштуу болбогон банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30%дан ашпаган чекте	1.6%
Банк менен байланыштуу банкта банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15%дан ашпаган чекте	13.7%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	кеминде 12%	22.7%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	кеминде 6%	23.3%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	кеминде 4,5%	23.3%
Лeverаж (K2.4)	кеминде 6%	12.9%
Ликвиддүүлүк ченеми (K3.1)	кеминде 45%	71.4%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	кеминде 25%	25.1%

Башкы бухгалтер


Финансылык иш башытын жетекчиси

Банк Башкармалыгынын Төрагасы

Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али



ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 января 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/01/2023	31/01/2022	31/12/2022
АКТИВЫ			
Денежные средства	3,952,734	1,571,656	3,695,391
Счета и депозиты в Национальном банке Кыргызской Республики	5,306,590	3,221,238	6,097,432
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах	16,653,842	12,416,665	15,676,771
Резерв под обесценение по депозитам в банках и других финансовых институтах	(79,786)	(8,480)	(73,791)
Счета и депозиты в банках и других финансовых институтах, нетто	16,574,057	12,408,186	15,602,980
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3,085,376	4,027,707	1,390,564
Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО»	-	-	-
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям	196,320	228,756	195,542
Резерв под обесценение по кредитам финансово-кредитным учреждениям	(6,326)	(9,099)	(3,911)
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным учреждениям, нетто	189,994	219,657	191,632
Кредиты, выданные клиентам	15,960,411	14,546,132	16,425,695
Резерв под обесценение по кредитам, предоставленным клиентам	(1,830,578)	(1,702,119)	(1,861,320)
Кредиты, выданные клиентам, нетто	14,129,833	12,844,013	14,564,375
Основные средства	1,323,877	1,167,032	1,314,060
Нематериальные активы	274,922	258,755	242,150
Инвестиции и финансовое участие в дочерних финансовых учреждениях	161,619	638,394	160,737
Инвестиции и финансовое участие в ассоциированных нефинансовых учреждениях, нетто	446,136	337,640	434,039
Прочие активы	1,602,785	1,172,322	2,550,350
Итого активы	47,047,923	37,866,600	46,243,710
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Счета и депозиты банков и финансово-кредитных учреждений	1,058,905	950,472	1,340,439
Счета и депозиты клиентов	30,772,744	25,557,719	31,376,770
Счета и кредиты органов Правительства КР и местных органов власти	3,090,783	840,632	1,606,605
Кредиты, полученные от НБКР	-	162,547	-
Прочие привлеченные средства	2,388,068	2,349,323	2,443,221
Субординированный долг	99,731	105,894	97,277
Облигации, выпущенные банком	150,851	93,821	151,136
Налог на прибыль к оплате	-	-	-
Прочие обязательства	2,058,149	1,565,890	1,988,726
Итого обязательства	39,619,232	31,626,297	39,004,175
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	1,507,625	1,483,986	1,499,400
Капитал, внесенный сверх номинала	42,644	41,976	42,412
Нераспределенная прибыль и прочие резервы	5,728,979	4,666,459	4,840,104
Прибыль текущего года	149,443	47,882	857,619
Итого капитал	7,428,690	6,240,303	7,239,535
Итого обязательства и капитал	47,047,923	37,866,600	46,243,710

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али



Handwritten signature in blue ink.

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 января 2023 года (включительно)

Единица измерения: тыс. сом

	31/01/2023	31/01/2022
Процентные доходы	292,960	195,489
Процентные расходы	(108,845)	(80,469)
Чистый процентный доход до убытков от обесценения по процентным активам	184,115	115,020
Доход (убыток) от обесценения по процентным активам	28,116	21,067
Чистые процентные доходы	212,232	136,087
Комиссии полученные	93,533	40,483
Комиссии уплаченные	(60,966)	(29,099)
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	93,152	18,462
Доход (убыток) от дочерних компаний	-	-
Доход (убыток) от ассоциированных компаний	9,720	4,551
Прочие доходы	5,133	1,541
Доход (убыток) от обесценения по прочим операциям	(22,911)	(2,150)
Чистые непроцентные доходы	117,662	33,788
Резерв на налоги помимо налога на прибыль	-	-
Операционные доходы	329,894	169,875
Операционные расходы	(163,213)	(116,374)
Прибыль от операционной деятельности	166,681	53,501
Прочие неоперационные доходы и расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	166,681	53,501
Расходы по налогу на прибыль	(17,238)	(5,619)
Чистая прибыль (убыток) за период	149,443	47,882
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	149,443	47,882

Главный Бухгалтер

Чолпон Суванбекова

Руководитель Финансовой Деятельности

Нурдин Илебаев

Председатель Правления

Ариф М. Али



Handwritten signature

ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 31 января 2023 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)	не более 20%	8.0%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)	не более 15%	0.1%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)	не более 30%	1.6%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)	не более 15%	13.7%
Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)	не менее 12%	22.7%
Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)	не менее 6%	23.3%
Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)	не менее 4.5%	23.3%
Лeverаж (K2.4)	не менее 6%	12.9%
Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)	не менее 45%	71.4%
Дополнительный запас капитала банка (индекс "буфер капитала")	не менее 25%	25.1%

Главный Бухгалтер

Руководитель Финансовой Деятельности

Председатель Правления



Чолпон Суванбекова

Нурдин Илебаев

Ариф М. Али

Заместитель Председателя Правления